



---

## ТОКТОМ

№ \_\_\_\_\_

Нарын ш.

### Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-декабрындагы №322-т тескемесин аткаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-декабрындагы №322-т тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы №562 токтому менен бекитилген 2020–2030-жылдарга Жаштар саясатынын концепциясын Нарын шаарында ишке ашыруу максатында, **токтом кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы №562 токтому менен бекитилген 2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын концепциясынын ишке ашыруунун биринчи этабы катары 2021-2025-жылдарга иш-чаралар планы (тиркелет) Нарын шаарында аткарууга жана жетекчиликке алынсын.
2. Нарын шаардык мекеме-ишканалар:
  - иш-чаралар планын тийиштүү пунктарын толук көлөмдө жана белгиленген мөөнөттөдө аткаруу иш-чараларын көрүшсүн;
  - ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 3 нөн кечиктирбестен Нарын шаардык мэриясына иш-чаралар планынын тийиштүү пунктарынын аткарылышынын жүрүшү боюнча маалымат берип турушсун.
3. Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 5нен кечиктирбестен жыйынды маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына берип туруу Нарын шаардык мэриясыныны башкы адиси А.Мурзакановага милдеттендирилсин.

4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Нарын шаарынын вице-мэри Н.Жумакадыровага тапшырылсын.

Мэр

Ж.Курбанов

**2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын концепциясын ишке ашыруунун биринчи этабы катары  
2021-2025-жылдарга иш-чаралар планы**

№	Чаралар/аракеттер	Ишке ашыруу мөөнөтү	Күтүлүүчү жыйынтыктар	Жооптуу аткаруучулар	Каржылоо булактары
1.	Жаштар чөйрөсүндөгү статистикалык маалыматтарды алуу жол-жоболорун өркүндөтүү	Жыл сайын	Курагы 14 жаштан 28 жашка чейинки жаштар жөнүндө маалымат	Шаардык мамлекеттик стат. бөлүмү	
2.	Жаштар менен иштеген уюмдардын, жаштар борборлорунун реестрин түзүү	Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча	Реестр түзүлдү	Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши	
3.	Изилдөөлөр жана психологдун кеңештери аркылуу өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы суициддин алдын алуу	Жыл сайын	Суицидке барчу жүрүм-турумга ыктаган өспүрүмдөргө онлайн-консультацияларды жана даректүү жардам көрсөтүү системасы түзүлдү.	Шаардык билим берүү бөлүмү, Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы	
4.	Үй бүлөлүк зомбулуктун жана ырайымсыз мамиле кылуунун башка формаларынын алдын	Жыл сайын	“Балдар күнү” билим берүү жана консультациялык программалар сериясы	Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы	

	алууда жаш үй бүлөлөрдү колдоо		иштелип чыкты, жумасына бир жолу ата-энелербалдары менен бош убакыттарын өткөрүшөт. Жаш күйөөлөр жана жубайлар үчүн үй бүлөлүк укук, үй бүлөдөгү чыр чатактарды башкаруу боюнча тренингдер өткөрүлдү		
5.	Жаштардын жана мектептин өзүн-өзү башкаруу ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо	2022-жыл	Аналитикалык отчет даярдалды, жаштардын, студенттердин жана мектептин өзүн-өзү башкаруусун жакшыртуу боюнча сунуштар берилди.	Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши, Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы	
6.	Жаштардын коомдук уюмдарынын ишине жаштардын катышуусун колдоо	2021-2023-жылдар	Жаштар уюмдарынын жарманкеси уюштурулду. Жаштар уюмдары менен кызматташуу жана социалдык өнөктөштүк жөнүндө меморандум түзүлдү	Нарын шаардык мэриясы Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши	
7.	Спорттук оюндардын түрлөрү (футбол, волейбол, баскетбол) боюнча мектептик жана студенттик мелдештерди ишке ашырууга жана өткөрүүгө жаштардын катышуусу	2021-2025-жылдар	Мектеп окуучулары жана студенттер арасында шаардык маанидеги чемпионаттар өткөрүлдү. Сергек жашоо мүнөзүн алып жүргөн жаштардын саны өстү. Спорттук командалык оюн түрлөрү аркылуу жаштардын жумушка орношуу жөндөмдөрү жана жеке сапаттары жогорулады.	Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши	

8.	Жарандык коом менен бирдикте жаштарды тарбиялоодо, социалдык проблемаларды чечүүдө жаштардын этностор аралык ынтымакка жанаша жашоого жетишүүдө жана коомчулукта туруктуулукту камсыз кылууда жана талкуулоодо жаштардын катышуусун киргизүү	Жыл сайын	“Форум театрлар”, “Симуляциялык оюндар”, дискуссиялык жана бейпилдикти орнотуучу ийримдер менен иш-чаралар өткөрүлдү	Нарын шаардык мэриясы Нарын шаардык билим берүү бөлүмү Жаштар кеңеши	
9.	Жаштарга жана жаштар уюмдарына экологиялык демилгелерди ишке ашырууга көмөктөшүү	Жыл сайын	Шаарда “Жашыл аймак” түзүлдү, жергиликтүү деңгээлде долбоорлор ишке ашырылды.	Нарын шаардык мэриясы Жаштар кеңеши	
10.	Жергиликтүү жамааттарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларынын негизинде муниципалитеттин деңгээлинде бюджеттик процесстерге жаштардын катышуусуна көмөктөшүү	2021-2022-жылдар	Муниципалитеттер жана жаштар уюмдары үчүн жаштардын муктаждыктарына негизделген жана аларды катышууга кызыктырган иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн СЭӨП боюнча методикалык колдонмо иштелип чыкты	Нарын шаардык мэриясы	
11.	Китеп окууга түрткү берүү жана “ТОП-10”, “ТОП-100 китеп” рейтингдерин түзүү аркылуу жаштардын интеллектуалдык жана кесипкөй көндүмдөрүн жогорулатуу. Шаардык китепкана фонддорун жаңылоо, чындоо жана жакшыртууга көмөктөшүү	2022-2024-жылдар	Жаш жарандарга окууга сунуш кылынган жеке өнүгүү үчүн ТОП-100 китептин жана бизнес, адабият, искусство ж.б. трендик багыттар боюнча ТОП-10 китептин тизмеси түзүлдү. китептин рейтингинин жыйынтыгы боюнча 500 дөн ашык китеп топтолуп, шаардык	Шаардык билим берүү бөлүмү Шаардык китепкана	

			китепканага берилди		
12.	Мамлекеттик жаштар сыйлыктары аркылуу таланттуу жаштарга дем берүү	2021-2023-2025-жылдар	11 номинация боюнча Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлыктар тапшырылат	Нарын шаардык мэриясы Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши	
13.	Финансылык сабаттуулук боюнча иш-чараларды өткөрүү	Жыл сайын	Кеминде 100 жаш адам финансылык сабаттуулук боюнча боюнча өзүнүн билимин жогорулатты.	Нарын шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү Шаардык жаштар кеңеши	
14.	Ишкердик ишти жүргүзүү көндүмдөрүн жакшыртууга көмөктөшүү	Жыл сайын	Ишкердик ишти жүргүзүү көндүмдөрүн жогорулатуу боюнча иш чараларга катышты. Жылына 10 дон ашык долбоор иштелип чыкты.		
15.	Жаштар арасында үй бүлө институтун бекемдөө, балдарды коргоо жана демографиялык өнүктүрүү боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүү	Жыл сайын	Шаардык деңгээлде иш чаралар өткөрүлдү, үй бүлө куруу жана баланы тарбиялоодо жаштардын жоопкерчилиги жогорулады		
16.	“Мурас” аскердик-патриоттук тарбиялоо системасын киргизүү	Жыл сайын	Жыйындарды өткөрүүнүн программасы жана мелдештердин негизги түрлөрү жөнүндө жобо иштелип чыкты		
17.	Радикализмдин жана экстремизмдин, жоруктарды жана кылмыштарды жасоону алдын алуу	Жыл сайын	Жалпы билим берүү мекемелеринин 9-11-класстарынын окуучуларынын арасында профилактикалык иштер		
18.	Жаштардын ыктыярдуу	Жыл сайын	Экономикалык жана		

	КЫЙМЫЛЫН КОЛДОО		социалдык өнүктүрүүнүн урматына Ыктыярчылардын эл аралык күнүнүн, Тынчтыктын эл аралык күнүнүн алкагында иш-чара өтүү		
--	-----------------	--	---	--	--